

Соколёнок

3/2013



0+

Дашин

БАЛАЛАР ҮШИН ЭКИ АЙДА БИР КЕРЕ ШЫГАТАГАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ



Аскербий Киреевке- 75 йыл

Белгили ногай шайири, көшши-
рувшиси, журналисти Аскербий
Суюн улы тувганлы быйыл 75 йыл
толады. Ол 1938-нши йыл Каражай-
Шеркеш республикасының Каражай
каласында тувган. Карамырзай авы-
лындагы ети йыллык школасын би-
тиргеннен сонъ, Черкесск каласында-
гы педучилищесине оқымага түседи
эм оны битиргеннен сонъ, Ставрополь
крайында школада оқытувши болып
оьзининъ ис айрекетин баслайды.

Школада оқытаган заманыннан
алып ятлавларын орыс эм ногай тил-
леринде язып баслаган. Онынъ бириң-
ши ятлавлары Черкесск каласындағы
«Ленин йолы» газетасының бетле-
ринде шыгып баслаганлар.

1960-нши йылдан алып Аскербий
Киреев Черкесск каласында ногай ти-
линде шыгатаган «Ленин йолы» об-
ласть газетасының редакциясына
куллык этпеге келеди. Окый турып,
Каражай-Шеркеш оькимет пединсти-
тутының филология факультетин
заочно оқып битиреди. Онынъ би-
ринши ятлавлар йыйынтыгы «Юрек
сөзи» деп аталып Каражай-Шеркеш
китап баспасында шыгады. Оннан

сонъ автордынъ онавдан артык йы-
йынтыклары дуныя коъргенлер. Со-
лардынъ ишинде «Көпир», «Булак»,
«Телеграмма», «Давыл» эм баскала-
ры окувшыларга ийги белгили болып
токтаганлар.

Белгили балалар шайири Аскер-
бий Киреевтингъ ятлавлары белгили
ногай композиторлары онлаган йыр-
лар язганлар эм олар аъли де Черкесск
эм Махачкала калаларындағы радио-
лардан берилип келедилер.

Аскербий Киреев белгили көшши-
рувши. Ол ногай тилине Александр
Пушкиннинъ, Михаил Лермонтов-
тынъ, Расул Гамзатовтынъ, Бекмурза
Тхайщуховтынъ, Хусин Гашоковтынъ,
Кайсын Кулиевтингъ эм баскалардынъ
ятлавларын аълемет тил мен ногай
тилине көширген эм баспалаган.

Аскербий Киреевке Россия Фе-
дерациясының культурасының ат-
казанган куллыкшысы деген ат та та-
гылган. Каражай-Шеркеш Республи-
касының халк шайири деген атты
оъктем кепте юргистип келген.

Белгили шайиirimiz 2012-нши
йыл дуныядан тайган.



ШАЙИРДИНЬ ЯГЛАВЛАРЫН Да беремиз

Тавда

Бийик тавдынъ биз ушы
Ак булытка кадалган.
Неше кайтам көк бузы
Көзлеримди каматкан.

Кар секердей йылтырап,
Увысымда таяды.
Терек туры калтырап:
Карды ерге күяды.

Мине кайын, мине бик,
Карагай да бар мунда.
Тавлар, сөзсиз, айлак тик,
Күн ойнайды басында.

Тар сокпак пан тармасып,
Йоргалайман каяга.
Тереклер де таласып,
Ымтылганлар йогарга.

Мырат

Көкшил көктиң кенълигин
Тинтип алдым көзим мен.
Күмис кустынъ юзгенин
Көйрдим сонда оъзим мен.

Яркырады шувакта
Көздинъ явын алыш ол.
Бийкликтө, узакта,
Тап юлдыздай янды ол.

Карап турдым йогарга
Темир куска эртенъ мен...
Сол күн пилот болмага,
Дослар, мырат эттим мен.

БЫЙЫЛ РАСУЛ ГАМЗАТОВТЫНЪ ЙЫЛЫ

МОСКВАДА ЭСТЕЛИК

Элимиздинъ бас каласы Москва-да быйыл аълиги заманынъ зейинли шайири Расул Гамзатовка эстелик ашылады. Быйылдынъ сентябрь айында, белгили болган кепте, Расул Гамзатовтынъ 90 йыллык мерекеси бегиленеди.

Юбилейлик шатлыкларынынъ арасында энъ де маңели оъзгерислердинъ бириси Москва каласында савлай дуныяга белгили «Турналардынъ» авторына монумент ашылуы болаяк экен. Сосы оъзгерис ювык арада оъткерилмеге каралады.

Монумент аълиги заманга аъзирленген эм бас каладынъ Яузский бульварине еткерилип салынган. Тек аъли уьшин ябык. Декабрь айында сенимли аьдемлери мен Президент Владимир Путиннинъ йолыгысы оъткерилген заманда бизим вакыл Шуми Шобатаев сосы эстеликти түзүүвде эткен айрекети

уьшин разылых билдирилген эм савлай Дагыстан эм Москва ямагаты атларыннан оны ашувда ортакшылык этпеге тилеклер берген.

Бас каладынъ мэри Сергей Собянин мен сосы шарады оъткеруувиинъ болжалы акында соылленген.

Монументти түзүүв уьстинде Москвадынъ эм Дагыстаныннынъ скульптураларынынъ эм архитекторларынынъ командасы куллык эткен. Солардынъ ишлеринде Махачкаладагы Расул Гамзатовтынъ эстелигининъ авторы Магомед Алиев. Баъри де куллыкты финансавды Дагыстанынъ, Россиядынъ эм алдынгы Совет Союзынынъ атын юргистетаган Халклара ямагат фонды мойнына алган деп белгиленеди.

Оълимсиз йырга айланган Расул Гамзатовтынъ «Турналар» ятлавынынъ бир неше сыйдымасы монументке де язылган экен.



Расул Гамзатов

ТУРНАЛАР

Мага көре, кан күйүлган авлактан
Оъз Элине кайтпай калган солдатлар,
Бизим ерге енъилленип ятпаган –
Ак турнадай бийиклевде калганлар...

Сол алыштынъ заманыннан бу күнгө
Уша олар, тавысларын берелер.
Соннан себеп бек кайғылы эм бек тез
Көккө карап, каламыз-ав уйндеңей!

Аксам алды мен буыгуын-де көрремен,
Бу турналар туман иштөтизилип,
Инсанлар ман ер уьстиндө кезгендей,
Кезедилер, йорык тутып, сенимли.

Уша олар, узын йолын кыскартып,
Биревлердинъ атларын да эскерип.
Соннан болар турналардынъ тавысын
Авар тил мен эситкеним төктемсип.

Уша, уша көкти бийлеп турна-куър
Бурынгыдан дос олар эм ювыгым.
Олар ара калып бара азмаз-ер –
Белки, мага болып калар орыным.

Келер сол күн, турналардынъ күби мен,
Танъ сыйлавда мен де сойтип ушарман.
Кудай берген меним авар тилим-мен,
Ерде калган баъри атын айтарман.

Ногайшага көширген А. КУЛТАЕВ.

КАНГЛЫ АВЫЛ ШКОЛАСЫНА 145 ЫЫЛ

Канглыдагы орта школасы авылдынъ ортасында ерлескен. Айрым сайын авылдынъ баяри де мұйисиннен оға онлаган балалар йылдып каладылар. Мине олар саңнеге йыйыладылар, тавысларын шыгарадылар эм хабарласып баслайдылар. Соң шанъ согылады эм балалар оъзлерининъ классларына киредилер эм дерислер басалады. Сынелердеги айдетте болмаган тынықтық айр бир айдемди ой ман онлаган йыл алдыдагы теренликке, узактықка айкетеди. Эм ол да авылдынъ эм школадынъ таъриихи мен байланыслы болады. Себеби, бизим

Россия еринде яшайтаган ногайлар арасында бириңи школа Ставрополь крайынынъ Минераловод районынынъ асылында ногайлар яшайтаган Канглы авылында мундан 145 Ыыл артта ашылган болган. Соны ман сосы школа быйыл оъзининъ юбилейин белгилейди.

Ногай шайири, публицисти эм көширувши Ануар-Бек Култасев сосы школада болып, онда қызықты йолыгыс ойткерген эм школадынъ алдынгысы эм айлиги акында онынъ директоры Айшат Абдуллақызы Ахметова ман хабарласкан. Айли оны беремиз.

БИРИҢШИ НОГАЙЛАР ШКОЛАСЫ...

Мине сойтп өктем кепте айтпа-
га болады бизим Канглы авылынынъ
орта школасы акында. Айли ол орта
школа. Мундан 145 Ыыл артта, соъз-
сиз де, ондай болмаган. Айли онынъ
акында да айтып озбага сүйемен...
Узактагы 1868-нши йыл. Кишкенекей
ногай авылы Канглы. Дөйт те яғын-
нан еллер эседилер. Ясылтық деген
йок: бир терек те, бир баскалай оъсим-
лик те. Уйлери де күм кербишиннен
болыптылар. Орамлары да кыйсык-
шыйрық. Коңп узак йыллар губер-
ский властылери мен язысувлар эти-
лингеннен соң (ногайларга хыйлы
йыларга дейим орта билим беретаган
школады ашувга ыхтыяр бермей тур-

ганлар) Сырт Қавказ еринде бириңи
болып школа ашпага разылық алын-
ган. Сол 1868-нши йыл авыл школа-
сында 21 кеде эм 4 қыз билим алата-
ган болган экен.

Сырт Қавказда тузылған ногай
авылларындагы школалар окружной
яде басланғыш деп аталғанлар, эм
олар айырым устав бойынша култық
эткенлер экен. Басланғыш школады
биткенлер Ставрополь каласындағы
уездной училищедінъ эм гимназия-
дынъ экинши классына алынғанлар.
Оқытув болса орыс школа программ-
лары бойынша юритилинген болган.
Оқытувшылар болып мунда орыслар,
ногайлар эм Сырт Қавказ милдетле-

рининъ баскалай ваякиллери ислейтаган болыптылар. Школада балалар оқып, язып, санап уйренгенлер. Программасы қыскартылган болса да, халк билимлендирув йорығын түзүвдинъ ол заман уйкен прогрессивлик маңнеси болган. Олай деп айтывым, ногайлар орыс культурасыннан себеп, орыс тилин билгенлер, орыс классикалық произведенлери мен, айтпага, Пушкиннинъ, Лермонтовтынъ, Толстойдынъ эм баскалардынъ произведенилери мен танысканлар.

Онлаган эм онлаган авыл яслары эм кызлары сосы школады битирип, СССР элиниң көплемеген калаларына оқымага барғанлар, түрли кеспилер алғанлар, куллық эткенлер эм эллине, авылына оырленмеге пайдаларын бергенлер. Коғбиси Ставрополь крайнынъ Пятигорск, Минеральные воды, Ессентуки, Кисловодск калаларында, биревлери оыз районында эм оыз авылында куллықка ислемеге келгенлер. Ондай мысаллар бек көп...



АНА ТИЛИНИНЬ КОНКУРСЫННАН



Абдулсаметова Асирет, а. Калинин, Кеменов Темерлан а. Новокрестьяновка,
Эльгайтарова Элина а. Кумли

АЙВАНЛАРГА БАГЫСЛАНГАН ЯТЛАВ

Сыйлы

Азбарда айрууь сыйыр бар,
Онынъ куышли сыйыр бар,
Аты онынъ «Сыйлы»,
Сути кашан да койы.

Эртен, кеште мүнъирер,
Бузавын ювырып излер.
Ем яласа куын сайын,
Кырда калмай, тез келер.

*Эмина АДЖИГЕЛЬДИЕВА,
А. Карагас, окувши.*



Хали Байрашев

Асылтай (ХАБАР)

Эсманбет-агай Байманбет пен созды токтастыраяк болып бир неше кайта айдем ииберип карайды, ама оннан ашық соз алыш болмайды. Байманбет оъзининъ терис экенин сонъги заманларда анъласа да, енъилгенин билдиригеге сүймейди эм сонынъ ушин де соз бермейди.

Бу хабарлар Сарытай ман Асылтайга белгили эдилер. Коып ойлав ман басын систирип, бир неше күндер ойткан соңъ, Байманбет-агай кызы ман тагы да сойлеспеге токтасады. Онынъ енъилгиси келмейди.

Асылтай анасы ман шай ишип олтырганда, Байманбет-агай келип киреди эм соз басламага сүйип хатыны Алтынбекке:

- Кызбаладынътынълавсызлыгы-анадынъ тербиялап болмаганыннан келип шыгады. Коъресинъме сен кызынъды, ол биз айткан йол ман юрмей, оъзи сүйген кепте, оъз эркине юрмеге сүйгенин? – деп айтады. Алтынбек созды созбаяк болып уйнедемейди, аяк-касыкты йыйыстырып баслайды. Асылтай, ишип олтырган шайын анасына карап ийтеп, шыгып кетпеге суюеди, ама атасы оны «Сенде куллык бар, сойлеспеге керек!» - деп токтады.

- Сен не зат ойлайсынъ? Бизди селеке этпеге токтастынъма? – дейди. Асылтай анъсыздан салынган соравга не явап кайтараягын билмей, анасынынъ коъзлерине карайды. Анасы басын тоъмен салган эм бек кыйналады. Оны Асылтай анълайды, соңъ атасына йигерленип:

- Атай, мени комсомол, школа тербиялаган, анам да билгенинше айдемшиликке бавлаган. Мен бу күнге дейим коып ойладым. Меним оъз яшавымды оъзиме ушаган кепте курмага суювимде бир селекелик те йок. Мага сизинъ бир затынъыз да керек туыл. Мен оъзим ойлаган кепте этеекпен. Бу исте мен эндиги бир инсаннан кенъес сорамаякпен. «Онъып яшасынлар» деп яшавга йолласанъыз, баска зат мага керекпейди, йолламасанъыз да айтаяк затым йок! – деди.

Атасы ман кызынынъ соъзлерин эситип турган Алтынбек ишиннен йыллап турганда, онынъ куърсинуви бирден кырына шыгады эм ол ашыктанашык йыллап баслайды. Асылтай барып онынъ басын сыйип: - Йылама, таъвкей. Бир затта болган йок. Атай да анълар, - деп бурылып: - Атай, сен мени сүймесенъ де, оъзинъ мен бир неше йыл яшаган аъелинъди сама аясынъ ярамайма?.. – деп, тез шыгып кетеди.

- Бизим сага эткен кыйнымыз арам болды. Биз сени баламыз деп эндиiden армаган сайымаякпиз. Сүйгенинъди эт! Сүйген отка тусы! Тувмаганга эсап этип коярмыз, - деп кызынынъ артыннан сыптурувда болды.

Хатын айдем тагы не этип болсын. Онынъ айр бир оъзин кыйнаган айллерге, коъринислерге карсылык этульви – эки көзининъ ишиндеги ясларды мол тоғуыв.

Оъзек те, бар айне Асылтайдалар да, болганман олар айли тек сийрек.

Эски айдетлер яшавдагы янъы

анълавларга йол бермеге сүймейдилер, ама яслар да эски айдетлерге бойсынмага макул туывыл эдилер.

Сонынъ ушин де Сарытай ман Асылтай оъз ара маслагатласып, бир затка карамай, яшавларын янъыша курмага токтасадылар. Яслар совхоздынъ етекшилериннен турмага бир кишкей уй тилеп аладылар эм сол уяда оъз яшавларын уйыстырып баслайдылар. Олар экиси де сав куын куллыкта. Уйлери киртли. Истен кайтып келгенде, олар айр ким оъзининъ эски уясына барып, олардынъ яшав айллерин билип, кеште бири-бирине

хабарлайдылар.

Олардынъ айырым яшавларына тек аналары бек кыйналадылар, аталары да кыйналатаган болса ярайды, ама олар билдирмеске шалысадылар.

Ата-анадынъ юреклери узак даяннып болама. Бир неше заманлардан соң Байманбет пен Эсманбет ярасадылар. Олардынъ ярасувына эки яспан аналары коып куезленедилер.

Ювыклардынъ катнаслары күннен-куын беркىйди. Сойтип, янъы яшав йосыклары оъзлерине йолды эски айдетлер мен айкасууда салып келедилер.



Кишкейлер АЙТАДЫЛАР...

* * *

Кишка Руслан йоъткирип баслайды экен. Онынъ тенъи Арслан:

- Не болган сага, сувық тийдиме аьши? – деп сорайды.
- Тувыл, - дейди сонда Руслан, астарак тавысы ман, - мен йоъткирмесем, анам мага бал бермеек.



* * *

Окытувши биринши класстынъ окувшыларына:

- Балалар, сиз кайсы кыр айвалларды билесиз? – деп сорайды.

Окувшылар болса: тульки, аюв, кабан деп санамага баслайдылар.

- Бизим авылдасымыз Магомедакай, - дейди сонда Заур.

- Ол да калай кыр айваны болыш калган? – дейди окытувши тамашасы келип.

Заур да сонда эш бир тартынмай:

- Ога түнегүүн Фатима-абай сен «бөйри» деген эди, - дейди.



* * *

Машинада атасының янында ети ясындагы Басир де олтырган экен.

Бираз айланатаган ерге етискенде, атасы Басирге карай берип:

- Айли арт бетке карашы, машина сама келмейме? – дейди.

- Йок, папа, йок, - дейди Басир.

Аз да кетпей, машина данъқ этип автобуска урынып калмаспа.

Атасы Басирге:

- Сен мага не деген эдинъ?

– деп, акырып йибереди.

- Папа, ол ша машина туывыл, ол – автобус, - деп Басир йыламага баслайды.



* * *

Табиат бойынша окув дерисинде китаптен бир хабардынъ калын тегенеклерди сувретлейтаган ерин оқытувши Минатка оқытып биткеннен сонъ:

- Сонъына дейим калай бек зорланып шыктынъ, - дейди экен.

- Сол шаклы сырлыккан тегенеклердинъ арасыннан тез шыгып болатаган болаяк, - деген явапка.



A wide-angle photograph of a field filled with vibrant red poppies. The flowers are densely packed, creating a sea of red against a backdrop of green grass and a few scattered trees in the distance under a clear blue sky.

БОЬРИГОЗ

Яз вакытта
Меним тувган авлагым
Боъригоъзлер
Бийлегенин мен көрсем,
Анам тарткан
Кызыл туъсли явлыгын,
Балалыктан
Оъз эсиме аламан...

Боъригоъзим,
Яслык досым болдынъ сен,
Эсейгенде
Эске алып тураман.
Боъригоъзлер
Авлак бетин бийлесе,
Карамага
Саъбий кимик шабаман.

A. Култаев



АНА ТИЛИНИНЪ ХАЛКЛАР АРА КУЬНИНДЕ...

Республикамыздынъ еринде ана тилининъ Халклар ара куьни яттан ийги окув конкурсынынъ ольтуви мен белгиленди. ДР-сынынъ ярыкландырув эм илми Министерствосыннан билдиретаган кепте, конкурстынъ асыл мырады: яратувшылык яғыннан бажарымлы балаларды ашып көрсөтүв эм хош көрүрүв, оъзининъ халкынынъ соъзлик искуствоисына қызықсынувды тербиялав, яттан окувдынъ культурасын оъстирутв эм барган сайын ийгилендирүрүв, ана тиллеринде художестволык литературады окувга сүйимлик түвдүрүв.

Конкурс айдетке кирген кепте, Махачкаладагы педагоглар кадрларынынъ квалификациясын оъстиретаган Дағыстан институтында ойткерилди. Конкурста республикадынъ орта билим беретаган ошакларынынъ 10-11-нши классларынынъ окувшилары ортакластылар – 9 тиллик номинация бойынша муниципиаллык этапынынъ конкурсынынъ етекшилери: авар, даргин, кумык, лезгин, табасаран, ногай, лак, шешен, азербайджан тиллериннен.

ДР-сынынъ ярыкландырув эм илми Министрининъ кесек заманга биринши орын басары Нателла Мусалаева, педагоглар кадрларынынъ квалификациясын оъстиретаган Дағыстан институтынынъ ректоры Идрис Мусаев, солай оқ конкурс ойткерүвде катнасувшылык этетаган республика ерининъ язувшилары эм шайирлери Аминат Абдулманапова, Мирза Давыдов, Анвар-Бек Култаев эм баскалары конкурс ортакшыларына устьинли-

клер йорадылар, ятлавларын оқып эситтирилер.

Яттан окувдан ана тилининъ Халклар ара конкурсына Ногай, Кызлар районларынынъ 10-11-нши классынынъ окувшилары да катнастылар. Комиссиядынъ тамамына көре, 10-нши класслар бойынша 1-нши орынды Кумлы орта школасынынъ окувшисы Элина Эльгайтарова, экинши орын – Кызлар районнынъ Янъы-Крестяновка орта школасынынъ 11-нши класс окувшисы Темирлан Кененовка эм 11-нши класс бойынша 1-нши орын Ногай районнынъ Калинин авылынынъ орта школасынынъ окувшисы Асирет Абдулсаметовага берилилди. Оларга ДР-сынынъ ярыкландырув эм илми Министерствосынынъ Сый грамоталары тапшырылды.



Сүйикли дерисим

Тувган тилим, мен сага
Бек алгасап келемен,
Энъ де аьруъв дерис деп
Артык сени суьмен.
Юмак, такпак, эртеги,
Коып кызыклы хабарлар.
Телезийди юрегим
Эситсем йылы йырлар.
Ятлав онда язамыз,
Ана тилде баьримиз,
Ана тилин уйренуъв
Энъ де уйкен каьримиз.

Элина АДЖИГЕЛЬДИЕВА
A. Карагас, окувши.



Константин Зачесов

Куьшли эм куьсиз

(хабар)

Бир кере Куьшли эм Куьсиз йолыгысып каладылар экен.

- Мен Куьшлимен! – деген сонда Куьшли.

- Ай мен болсам куьсиз... - деген Куьсиз де.

Сонъ тагы да сорайды: - Сен неге оyzинъди куьшли деп ойлайсынъ?

- Мен оyzимнен авыр деген затларды коьтерип боламан!

- Ай сен неге мени куьсиз деп ойлайсынъ?

- Ай мен оyzимнинъ шеккимнинъ яртысын да коьтерип болмайман, - деп яваплаган Куьсиз.

Экиншиси – кумырска болган, а биринашиси – пил. Экеви де дурыс айтканлар экен. Аьши олардынъ кайсысы дурысында да куьшли, а кайсысы – куьсиз?

Ай сиз кайтип ойлайсыз, окувшилар?

Орысшадан коьширилген.



Константин Ушинский

Жирпи эм коян

Оъзи ак эм сыланъ болган коян
баласы кирпиге айтады:

- Кардашым, сенинъ коййле-
гинъ ыспайы туыл, иинеле-
ри айлак койп!

- Дурыс айтасынъма, -
дейди сол заманда кирпи.

- Тек меним иинелерим
мени ийтлердинъ эм бөри-
лердинъ тислериннен айруу
саклайдылар. Тек сенинъ ийги бол-
ган теринъ сага меникиндеги болыш
куллык этеме экенлер? Сол заман
коян баласы уындең ойла-
нып калады. Ойлай-ойлай
ол кирпи баласынынъ ду-
рыслыгын анълайды.



Ума Адуева

Аъдилликтінъ дериси

Балалар деристе олтырып, айруъв этип оқытуышы берген тапшырмасын толтырадылар. Айр бириси айруъв кепте язбага шалысады. Оқытуышы сыйыралар арасында юреди. Класс ишинде айдетте болмаган тыныклык.

Бирден терезединъ касында ийттинъ улувы эситилип кетти. Ол тагы да күшли улып баслайды. Балалар язувларын койып, тынълайдылар. Коымекке шакырган кепте, ийттинъ улувы тынмайды, күшлене береди. Балалар оқытуышына карайдалар. Ол да балалардынъ не зат сұветағанын анълайды. Соңъ оларга карай берип: «Не зат болмага болады экен?» - деди.

- Мен билемен! – деди сесин шыгара берип, Ахмед. Баъриси де ога карадылар. Тек не зат болғанын айли де билмейдилер эди.

- Мен билмеймен, - деди ол сол заманда, - мен билмеймен, кайтип ол трубага тығызып калғанын. Мен школага келетаган заманда, ол трубада эди. Ийт мага көзлери мен сұзилип карады эм мен оға калай коымек этеегимди билмедин. Эм оyzин бир күнәльидей сездирди.

Шанъ согылды эм балалар баъриси де труба бетке карап ювырдылар. Оннан соғлеги ийт калтырап, сувлы көзлери мен балаларга карайтаган эди. Балалардынъ биревлери оға айкелип, сосискийлер, баскалары калаш берип басладылар. Ийт болса, оларды бир айруъв этип ашады.

- Оға сув керек, - деди балалардынъ ишиннен бириси. Эм кызлар оға сув айкелип бердилер. Ашап эм сувды ишип, ийт сенимли кепте балаларга карап

баслады. Тек балалар не этеегин билмей эдилер.

Сол заман оқытуышы школадынъ саклавышысын коымекке шакырды. Ол келди эм ийтти трубадан шыгарып алды. Ийт болса, кара труба ишиннен шыкты, силкинди эм балаларга аман акалганлары ушин савбол айткандай болып, бирден ювырып кетип те калды...

Соңъ тагы да шанъ согылды. Балалар класска кирдилер. Сол заман айдиллик дериси басланды.

Коширген С. КУЛТАЕВА.



Куъалип те алайык...

ТУВРАСЫН АЙТАЙЫМА?

- Эситесинъме-ав, мен сенинъ соңъгы повестинъди оқыдым, - деди бир кайтам окувшы язувшыга.

- Аьши, кайдай ды? – деп көнъилленди сонда язувшы.

- Туврасын айтайыма яде йокпа?

- Элбетте, туврасын.

- Ярамады, - деп шорт кести окувшы да.

- Кайгырма, ювыгым, - деп тыншайтты оны окувшы, - повестинънин орысшасы бек айлемет болган, Алла-га шулькир.



Аьши, неге шыгарасынъ?

Таныс шайирлердинъ бириси эки соьзининъ бирисинде:

- Ва, мине тилмашлар меним язганларымды оъзлеринше көшире коядалар, - деп шагынады экен.

- Көширгенлери ярамайтаган болса аьши оларды неге шыгарасынъ? – деп сораптылар оннан.

- Неге болсын, - деген шайир де, - орыс окувшыларына да шыкпага керекпенше. Онсыз қайтип белгили болажипан аьши?

Аъзирлеген А. КУЛТАЕВ.

БАЛА ОЙЫНЛАРЫ

Уңдемес

- Ап, дедим, күйп дедим,
Бар эсикти яп дедим,
Ким алдын сойлесе,
Сол болаяк сынтас дедим.

* * *

Ап-куйп,
Алтын тульп.
Ер кабаты ети тульп,
Ким сойлекен,
Ким күлекен,
Сол мандырак болган.



Аяды кутықлав

Бас бармак –
Балалы юрек.
Орта бармак –
Обыр тырнак.
Шып-шынатай –
Тары шашар,
Тавык ашар.
Быт, быт, быт...

Көтерисув

- Көкте не бар?
- Көк шешекей.
- Ерде не бар?
- Ер шешекей.
- Казанда не бар?
- Кайкана.
- Аьши, көтер мени арканга!



САНАП АЙТ, АРТПАК НЕШЕВ?

Карал шыктым йылкыды,
Алдык сайлап алты ат
Айр бир атка артылды
Кос артпак пан көп савыт.
Савкат тиер айр кимге,
Энъ ийгиси – шеберге.
Тапкыр болсанъ, айт санап,
Нешев экен, дос, артпак?



Айдем нешев?



Оълен нешев?

Оълен саны кырда-кырк,
Ойда – онав, тоystе – бес.
Шапкы алыш, баърин кырк.
Нешев кырктынъ? Айт, Ауэс.




Явабы: он экн’ он զմ’ эштүн զըս’


ЯВАПЛАРДА - ТАБИЯТ КОЬРИНИСЛЕРИ

Коъплеген халклардыңындай, ногай халкынынъ да юмаклары ахыртүрли боладылар. Олардынъ бирлери табиат айлери мен, баскалары айдемлер мен, айванлар ман, оъсимликлер мен эм оъзегелей затлар ман келистириллип туъзилгенлер. Төмөнде табиат коъринислери мен байланыслы юмакларды шешип каранъыз.

1. Ак йибекти япкандай,
Кыта ерди ябады.
Күн йылынса, танъ атып,
Ол сув болып агады.



3. Кара атым калтыравык,
Кабыргасы йылтыравык.
Дем алганман мен тавда,
Ювыраман йылгада.



2. Тепсе толы кувырмаш,
Ортасында нур калаш.
Йылт-йылт этип аспанда,
Бийийдилер орайда.

4. Узын бойлы кыз – терек,
Турмысы – тап эбелек.
Ыслайым десем, ягасы йок,
Ашайым десем, бир асы йок.

Яваплары: 1. Қәб· 5. Аң эм юлпірізілә· 3. Сәв· 4. Ларын·

Сиз билесизбе экен?

* * *

Бизим оъмирликтен 12 йыл алдыда яшаган Египеттинъ патшасы 111 Рамзестинъ кабырыннан альимлер ярмадынъ шаьпелеклерин (алдамаларын) тавыш алганлар. Сол заманларда, айтылган оъкиметтинъ патшасына да кол тиерменде тартылган ярмадан шаьпелеклер этип беретаган болганлар.



* * *

Ералма (картоп) Европага Кубыла Америкадан XVI-ншы оъмирде келтирилген. Альиги заманда ералмады көплеген миллетлердөй болып, бизим ногайлар да экинши оътпек эсапта кулланып келедилер.



* * *

Бизим оъмирден 2737 йыл алдыда Кытайдынъ императоры Чен Нунюге сув кайнататаган заманда басы ашылып туратаган казанга йогарыдан бир неше япыраклар түсисп қаладылар экен. Патшадынъ янындағы альимлердинъ бириси, сары туысли болган сувды ишип карап, онынъ татувын бек яратады. Соннан сонъ шай савлай дуныяга яйылып кеткен дейдилер. А бизим ногайлар болса, альиги вакыт шайсыз яшап та болмайдылар.



Тетик

Мен ойсанмен,
Мен уйкенмен эндиги,
Менде бар
Эки тегершикли тетигим,
Баскышына
Мен аянмай басаман,
Азбарымда
Кустай болып ушаман.




Келисли бувынларды косып,
сөздөр түзип каранъыз!



КРОССВОРД

Сосы сабактеги циферблаттагы санларды обзлерининъ ерлерине салып караңыз эм түзилген соыз ақында не зам билесиз, явабын редакцияга язып йибермеге болаяксыз. Адреси журналда бар.



ЯБАВЫ

СОКОЛЕНОК

№3/2013

Иллюстрированный детский журнал.
Издаётся один раз в два месяца.

Учредитель:
Правительство Республики Дагестан

Журнал зарегистрирован федеральной службой по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрац. номер ПИ № ТУ-0018 от 21 мая 2000 г.
Издаётся с октября 1990 г.

Главный редактор

М. Ахмедов

Редколлегия

А.Исмаилов (*зам. гл. редактора*)
Т.Зургалова (*отв. секретарь*)
Б.Кулунчакова
А.Култаев
М.Авезов
С. Майлыбаева
С. Култаева (*редактор выпуска*)

Худ. редактор З.Даганов

Тех.редактор Т.Лузина

Художник номера А.Самарская
Обложка номера А. Качаев

Сдано в набор 28.03.2013 г.

Подписано в печать 30.05.2013 г.

Уч.изд.л. 4,89

Ус. печ.л. 2,79

Формат 60x84 1/8

Тираж 274 экз.

Заказ № 200

ГУП Республикаанская газетно -
журнальная типография
г. Махачкала, пр.Петра I, 61

Государственное бюджетное учреждение
Республики Дагестан -«Редакция
республиканских журналов «Соколенок» и
«Литературный Дагестан»
360725, г. Махачкала, ул. Горького, 6

Ногайский язык

Индекс: на год - 63238, на полугодие -78432.



САХТАЕВ ТАМИРХАН ДОС

Меним атым Тамирхан
Дос болайык, Актабан,
Ойыншыклар берермен,
Сен капканда келермен,
Аякка сүтт куярман,
Алал досынъ боларман.

Г. БЕКМАНБЕТОВА.

